

«Макулдашылды»
ООБ.башчысы
Малабекова Ч.С

Ч.С.М.

«Бекitemin»
Байдылда Маленов орто
мектебинин мудур
Сманалиева Ж.С



**Байдылда Маленов орто мектебинин
Окуучулардын бирдиктүү күндөлүктөрүн толтуруу жана күтүү жөнүндөгү
Жобо.**

1. Жалпы жоболор

- 1.1.Күндөлүк - бул окуучунун мектептеги жазуусу. Аны милдеттендириүү үчүн жоопкерчилик жана кылдат жетекчиликти окуучу өзү жүргүзөт.
 - 1.2.Окуучу күндөлүккө бардык жазууларды көк сый менен жазат.
 - 1.3.Окуучу алдыңкы мукабаны толтурат; объектилердин аттарын жана фамилияларын жазып, мугалимдердин аты жана атасынын аты; сабактардын, класстан тышкаркы иштердин графикин берет жана зарылчылык, класстан жана класстан тышкаркы иш-чаралар; айды жана күнду көрсөтөт. Сырттан келгендөр күндөлүккө жазууларды жана чиймелерди тартууга тыюу салынат.
 - 1.4. Окуучу өз алдынча иштөө үчүн үй тапшырмасын күн сайын графаларга жазып турат; мектептеги каникул мезгилиnde, класстан тышкаркы жана класстан тышкаркы иштер.
 - 1.5.Окуучу күндөлүктүү предметтик мугалимдердин жана класстын өтүнүчү боюнча тапшырат.
 - 1.6.Мугалим окуучунун жообун баалап, класс журналга белгилейт жана ошол эле учурда аны күндөлүккө киргизет жана өзүнүн колу менен күбөлөндүрөт.
 - 1.7.Талаптардын аткарылышын класс жетекчиси жума сайын көзөмөлдөп турат, күндөлүктүү жүргүзүү, окуучулардын бир жума ичинде алган белгилеринин күндөлүгүндө болушу керек. Кечигип келгендердин жана калтырылган сабактардын санын белгилейт. Күндөлүктүн аягында класс жетекчиси окуучулардын жетишкендиктери жана сабакка катышуусу жөнүндө кыскача маалыматтарды берет жана аларды өзү менен ынандырат, атайын дайындалган тилкелерге кол коюлат.
 - 1.8.Окуучулардын эмгек практикасынын мезгилиnde аткарган иштеринин жазуулары мугалимдер тарабынан жүргүзүлөт ушул иштерди уюштурууга жооптуу.
 - 1.9.Мугалимдердин жана класс жетекчисинин жазуулары үчүн акысыз тилкелер колдонулат же күндөлүктүн атайын белгilenген балары жана барактары.
 - 1.10. Ата-энелер жума сайын, ошондой эле биринчи жарым жылдыкты аяктаганда, жарым жыл жана жылдар бою күндөлүктүү карап чыгышат, керек болсо анын сакталышын көзөмөлдөшет.
 - 1.11. Мектептин администрациясы күндөлүктөрдүн сакталышына системалуу түрдө көз салып турат ушул талаптарга ылайык 2-11-класстын окуучулары.
 - 1.12. Окуучу өзүнүн күндөлүгүн суроо-талап боюнча тапшыруу милдетин билиши керек.
- 2. Предметтик мугалимдердин мектеп окуучуларынын күндөлүктөрү менен иштөөсү.**

2.1.Мугалим окуучулардын үй тапшырмаларын өз алдынча жазышины, сабакты начар, өздөшүргөн окуучуларга өзгөчө көнүл буруп көзөмөлдөөгө милдеттүү;

2.2.Үзгүлтүксүз сабак учурунда окуучулар алган бардык бааларды белгилөө.

2.3.Эгерде эскертууну жазуу же ата-энелерге кайрылуу керек болсо:

– окуучунун кадыр-баркын түшүрбөстөн жана дарек боюнча эч кандай кыйытмаларсыз, тура кабыл алуусун талап кылыш керек.– сабатсыздык, адабий нормаларды бузу, жазуу түрүндөгү тил, окулбай турган, кол жазманын этикалык эрежелери бузулган (этиятсыздык) – үчүн мугалимдерге уруксат берилбейт.

2.4.Оозеки баалоону колдонууда мугалим алардын салым кошуп жаткандыгын унутпаши керек.

2.5.Окуучулардын өзүн-өзү баалоосун жана анын он эмоционалдык маанайын жогорулаттуу.

Эскертуулөр.

– Ыраазычылык билдирем

– Чакыруулар

– Ата-энелерге балдарынын ийгилиги жөнүндө маалымат берүү.

– Мектептеги алдыда боло турган биргелешкен иш-чаралар жөнүндө ата-энелерге кабарлоо.

– Майрамыңыздар менен куттуктайды.

– Олимпиадалардагы жеништер, спорттогу жетишкендиктер менен куттуктайды.

– Ата-энелерге кайрылуу.

3. Мектеп окуучуларынын күндөлүктөрү менен класс жетекчилеринин иши.

3.1.Окуучулардын күндөлүктөрү менен класс жетекчилеринин иши алардын регламенти

менен жөнгө салынат билим берүү мекемесиндеги жумуш милдеттери.

3.2.Класс жетекчиси:

– жумасына өз класстарындагы окуучулардын күндөлүктөрүн текшерүү;

– окуучулардын журналга коюлган талаптарга шайкештигин көзөмөлдөө;

– күндөлүккө окуучулардын бир жума ичинде алган бардык белгилеринин болушун көзөмөлдөө;

– жумасына калтырылган сабактардын санын жана кечигүүлөрдүн санын белгилөө;

– контроль: жазуулардын тактыгы, сабаттуулугу, андагы каталарды ондоо;

– күндөлүкту толтуруу; ата-энелерден кайтарым байланыш;

– өз колунуз менен күндөлүктүн текшерилгендин тастыктаңыз.

– окуучунун класстын жана мектептин турмушуна катышуусунун активдүүлүгүн жана натыйжалуулугун чагылдырат.

4. Ата-энелер окуучунун күндөлүгүн текшеришет.

4.1.Ата-энелер күн сайын, ошондой эле ар бир чейректин аягында,чейректик бааларды көрүп, кол коюшу керек.

4.2.Талапка ылайык толтурулган күндөлүк ата-энелерге мүмкүнчүлүк берет: көрө аласыз балаңыздын ийгиликтери же кемчиликтери; анын окутуу режими жөнүндө билүү, сабактар, эс алуу иш-чаралары; ошондой эле мектептеги иш-чаралардан кабардадар болуп турунуз.

5. Мектеп администрациясынын мектеп окуучуларынын күндөлүктөрү менен иши.

5.1.Мектептин администрациясы системалуу көзөмөлдү жүргүзүү жөнүндө жободо көрсөтүлгөн талаптарга ылайык 2-11-класстын окуучуларынын күндөлүктөрүн сактоо.

5.2.Күндөлүктөрдү администривдик көзөмөлдөө учурунда анда төмөнкүлөрдүн бар экендиги текшерилет:

- класс жетекчинин жума сайын текшерип,эскертуулөрдү жазуусу;
- жума үчүн сабактардын жүгүртмөсү;
- сабактарга келбей калуу жана кечигүү жөнүндө маалыматтар;

6. Мектеп администрациясы күндөлүктөрдү текшерүүнүн сапатына жана мезгилдүүлүгүнө көз салат.6.1.Класс жетекчиси окуучулар тарабынан күндөлүктүү сактоо маданиятын жана эстетикасын карап,көзөмөлдөйт.

6.2.Күндөлүктүү түзүүдө кемчиликтерди жоюу максатында класстык saatты ёткөрүү.

6.3.Окуучулардын жана алардын ата-энелеринин көңүлүн төмөнкүлөргө бурунуз:

- күндөлүк көк сия менен жазылган калем менен гана жүргүзүлөт (карандаш менен жазуу, калем менен);
- башка сия түстөр же маркерлер кабыл алынбайт;
- жазуулар так, түшүнүктүү, түзөтүүчү колдонбостон жазылышы керек;
- сабактардын жүгүртмөсү бар баракчаларда учурдагы айды жана даталарды көрсөтүү керек;
- үй иш өз убагында,толук маалымат менен толтуруулуш керек;
- күндөлүк баракчаларды айрып салууга жол берилбейт;
- күндөлүктөрдү жума сайын текшерип, кол коюп турушу керек;